

«Digital CASA – Кыргыз Республикасы» Долбоору

Грант № D279-KG, Кредит № 6200-KG, Кредит № 7479-KG

Долбоордун каржылык отчету 2025-жылдын 1-январынан 31-июлуна чейинки мезгил жана 2025-жылдын 1-августунан 30-ноябрга чейинки жеңилдетилген мезгил үчүн

жана көз карандысыз аудиттин аудитордук корутундусу

ДОЛБООР «DIGITAL CASA – КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ»

Грант № D279-KG, Кредит № 6200-KG, Кредит № 7479-KG

Мазмуну	Бет
Рахбарчылыктын долбоордун каржылык отчетун даярдоо жана бекитүү боюнча жоопкерчилигин тастыктоо 2025-жылдын 1-январынан 31-июлуна чейинки мезгил жана 2025-жылдын 1-августунан 30-ноябрга чейинки жеңилдетилген мезгил үчүн	2-бет
Көз карандысыз аудиттин аудитордук корутундусу	3–5-беттер
Долбоордун каржылык отчету 2025-жылдын 1-январынан 31-июлуна чейинки мезгил жана 2025-жылдын 1-августунан 30-ноябрга чейинки жеңилдетилген мезгил үчүн	
Алынган каражаттар жана жасалган чыгымдар боюнча отчет	6-бет
Долбоордун бөлүктөрү боюнча жасалган чыгымдар отчету	7-бет
Долбоордун каржылык отчетуна эскертүүлөр	8–19-беттер

Рахбарчылыктын тастыктоосу Долбоордун каржылык отчетун даярдоо жана бекитүү боюнча жоопкерчилиги 2025-жылдын 1-январынан 31-июлуна чейинки мезгил жана 2025-жылдын 1-августунан 30-ноябрга чейинки жеңилдетилген мезгил үчүн

Төмөндө келтирилген билдирүү аудит орчундуу милдеттеринин сүрөттөлүшү менен бирге каралышы керек жана ал аудит менен долбоордун жетекчилигинин каржылык отчетко байланыштуу жоопкерчилигин айырмалоо максатында жасалган. Бул «Digital CASA – Кыргыз Республикасы» долбооруна тиешелүү, ал Грант № D279-KG, Кредит № 6200-KG жана кошумча Кредит № 7479-KG боюнча келишимдердин алкагында каржыланат (мындан ары – «Долбоор»).

Жетекчиликтин жоопкерчилиги Долбоордун жетекчилиги каржылык отчетту даярдоого жооп берет. Ал отчет бардык маанилүү жагдайларда алынган каражаттар жана жасалган чыгымдар боюнча маалыматты, ошондой эле долбоордун бөлүктөрү боюнча чыгымдар отчетун чындыкка жакын чагылдырышы керек. Бул отчет 2025-жылдын 1-январынан 31-июлуна чейинки мезгил жана 2025-жылдын 1-августунан 30-ноябрга чейинки жеңилдетилген мезгил үчүн Мамлекеттик сектор үчүн Эл аралык каржылык отчеттуулук стандарттары – «Кассалык ыкма боюнча каржылык отчеттуулук» талаптарына ылайык даярдалат. Бул стандарттар Эл аралык Бухгалтерлер Федерациясынын Мамлекеттик сектор үчүн Эл аралык стандарттар кеңеши тарабынан жарыяланган (мындан ары – «МСФООС»). Ошондой эле отчет Дүйнөлүк Банктын каржыланган ишмердүүлүктүн жылдык каржылык отчетун жана аудитин даярдоо боюнча нускамаларына ылайык түзүлөт (мындан ары – «Дүйнөлүк Банктын Нускамалары»).

Каржылык отчетту даярдоодо жетекчиликтин милдеттери:

- туура эсеп саясатын тандап, аны ырааттуу колдонуу;
- негиздүү баалоолорду жана эсептөөлөрдү колдонуу;
- МСФООС жана Дүйнөлүк Банктын Нускамаларынын талаптарын сактоо, зарыл болсо каржылык отчеттогу олуттуу айырмачылыктарды ачып көрсөтүү жана түшүндүрүү;
- долбоор белгиленген мөөнөттөргө ылайык ишке ашырылат деген божомолдун негизинде каржылык отчетту даярдоо.

Жетекчиликтин кошумча жоопкерчиликти:

- натыйжалуу жана ишенимдүү ички көзөмөл системасын иштеп чыгуу, киргизүү жана иштешин камсыз кылуу, ошондой эле ички көзөмөл системасындагы тобокелдиктерди аныктоо;
- бухгалтердик эсеп системасын жүргүзүү, ал каалаган учурда долбоордун каржылык абалы боюнча так маалымат даярдоого мүмкүндүк бериши жана каржылык отчетту МСФООС жана Дүйнөлүк Банктын Нускамаларына шайкеш кылышы керек;
- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык бухгалтердик эсеп жүргүзүү, ошондой эле долбоордун операциялык жетекчилигинин жана Дүйнөлүк Банктын талаптарына ылайык иш алып баруу;
- долбоордун активдеринин сакталуусун камсыз кылуу үчүн өз компетенциясынын чегинде чараларды көрүү;
- алдамчылык, каталар жана башка мыйзам бузууларды аныктоо жана алдын алуу.

Долбоордун каржылык отчету 2025-жылдын 1-январынан 31-июлуна чейинки мезгил жана 2025-жылдын 1-августунан 30-ноябрга чейинки жеңилдетилген мезгил үчүн 2025-жылдын 30-декабрында долбоордун жетекчилиги тарабынан бекитилип жана кабыл алынган.

Жетекчиликтин атынан:

Тоголоков К.
ДИБ Директору
30-декабрь 2025-ж.
Бишкек ш., Кыргыз Республикасы

Жунушова Р.
ДИБ Финансы менеджери
30-декабрь 2025-ж.
Бишкек ш., Кыргыз Республикасы

КӨЗ КАРАНДЫСЫЗ АУДИТОРДУН АУДИТОРДУК КОРУТУНДУСУ

Кыргыз Республикасынын Санариптик өнүктүрүү министрлигинин алдындагы «Digital CASA – Кыргыз Республикасы» долбоорунун жетекчилигине

Долбоордун финансылык отчеттуулугу боюнча отчет

Пикир

Биз «Digital CASA – Кыргыз Республикасы» долбоорунун (мындан ары – «Долбоор») тиркелген финансылык отчеттуулугуна аудит жүргүздүк. Финансылык отчеттуулук 2025-жылдын 1-январынан 31-июлуна чейинки мезгил жана 2025-жылдын 1-августунан 30-ноябрына чейинки жеңилдетилген мезгил үчүн алынган каражаттар жана тартылган чыгымдар жөнүндө отчеттон, долбоордун компоненттери боюнча тартылган чыгымдар жөнүндө отчеттон, ошондой эле эсеп саясатынын негизги принциптерин жана башка түшүндүрмө эскертмелерди камтыйт.

Биздин пикирибиз боюнча, тиркелген финансылык отчеттуулук Долбоор боюнча алынган каражаттар жана тартылган чыгымдар жөнүндө отчетту, ошондой эле долбоордун компоненттери боюнча чыгымдар жөнүндө отчетту бардык маанилүү аспектилерде ишенимдүү чагылдырат жана Эл аралык бухгалтерлер федерациясынын Коомдук сектор үчүн эл аралык финансылык отчеттуулук стандарттары боюнча кеңеши тарабынан жарыяланган «Акча каражаттарынын ыкмасы боюнча финансылык отчеттуулук» стандартына, ошондой эле Дүйнөлүк банктын каржылык менеджмент сектору тарабынан чыгарылган жылдык финансылык отчетторду жана аудитти даярдоо боюнча нускамаларга ылайык даярдалган.

Пикир билдирүүнүн негиздемеси

Биз аудитти Эл аралык аудит стандарттарына (ЭАС) ылайык жүргүздүк. Аталган стандарттарга ылайык биздин милдеттерибиз ушул корутундунун «Финансылык отчеттуулукка аудит жүргүзүүдө аудитордун жоопкерчилиги» бөлүмүндө баяндалган. Биз долбоордон көз карандысыз болуп саналабыз жана бухгалтерлер үчүн эл аралык этика стандарттары боюнча кеңеш тарабынан кабыл алынган Проффессионал бухгалтерлердин этика кодексине, ошондой эле финансылык отчеттуулукка аудит жүргүзүүгө тиешелүү башка этикалык талаптарга ылайык бардык тиешелүү милдеттерди аткардык.

Биз алган аудитордук далилдер пикир билдирүү үчүн жетиштүү жана тийиштүү негиз болуп саналат деп эсептейбиз.

Түшүндүрүүчү абзац

Биз пикирибизге өзгөртүү киргизбестен, Долбоордун финансылык отчеттуулугунун 2-эскертмесине көңүл бурабыз, анда эсеп жүргүзүүнүн негиздери баяндалган. Финансылык отчеттуулук Дүйнөлүк банктын нускамаларына жана Каржылык жана гранттык келишимдердин талаптарына ылайык түзүлгөн.

Башка жагдайлар

2025-жылдын 25-декабрындагы ишке ашыруу абалы жана натыйжалар боюнча отчетко ылайык, Дүйнөлүк банк Долбоордун жалпы ишке ашырылышын канааттандырарлык деп баалаганын белгилейбиз.

Бул финансылык отчеттуулук Дүйнөлүк банктын талаптарын аткаруу максатында даярдалгандыктан, башка максаттар үчүн ылайыксыз болушу мүмкүн.

Финансылык отчеттуулук үчүн жетекчиликтин жана башкаруу үчүн жооптуу жактардын жоопкерчилиги

Жетекчилик финансылык отчеттуулукту Коомдук сектор үчүн эл аралык финансылык отчеттуулук стандарттарына жана Дүйнөлүк банктын нускамаларына ылайык даярдоого, ошондой эле олуттуу бурмалоолорго жол бербөө үчүн зарыл болгон ички контролдук системаны түзүүгө жооптуу.

Финансылык отчеттуулукка аудит жүргүзүүдө аудитордун жоопкерчилиги

Биздин максат – финансылык отчеттуулукта алдамчылык же катачылыктар натыйжасында олуттуу бурмалоолор жок экендигине акылга сыярлык ишеним алуу жана пикирибизди камтыган аудитордук корутунду берүү.

Аудиттин жүрүшүндө биз кесиптик ой жүгүртүүнү колдонобуз жана кесиптик скептицизмди сактайбыз, ошондой эле тобокелдиктерди баалап, тиешелүү аудитордук жол-жоболорду иштеп чыгабыз жана ишке ашырабыз.

Эл аралык аудит стандарттарына ылайык жүргүзүлгөн аудиттин алкагында биз кесиптик ой жүгүртүүнү колдонобуз жана аудиттин жүрүшүндө кесиптик скептицизмди сактайбыз. Мындан тышкары, төмөнкүлөрдү аткарабыз:

- долбоордун каржылык отчеттуулугундагы олуттуу бурмалоо коркунучтарын аныктоо жана баалоо (мыйзамсыз аракеттер же каталардан улам); бул коркунучтарга жооп катары аудиттик процедураларды иштеп чыгуу жана жүргүзүү; биздин пикирди билдирүүгө негиз боло турган жетиштүү жана ылайыктуу аудиттик далилдерди алуу. Мыйзамсыз аракеттерден келип чыккан бурмалоону аныктоо коркунучу катадан келип чыккан бурмалоону аныктоо коркунучуна караганда жогору, анткени мыйзамсыз аракеттерге сүйлөшүү, жасалмалоо, атайылап маалыматты көрсөтпөө же туура эмес берүү, ошондой эле ички көзөмөл системасын айланып өтүү кириши мүмкүн;
- аудитке байланыштуу ички көзөмөл системасын түшүнүү, бул аудиттик процедураларды жагдайга ылайык иштеп чыгуу максатында жүргүзүлөт, бирок долбоордун ички көзөмөл системасынын натыйжалуулугу боюнча пикир билдирүү максатында эмес;
- колдонулган эсеп саясатынын тууралыгын жана жетекчилик тарабынан даярдалган эсептик баалуулуктардын негиздүүлүгүн, ошондой эле тиешелүү маалыматтын ачылышын баалоо;
- жетекчилик тарабынан бухгалтердик эсептин негизинде «ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгү» болжолун колдонуу тууралыгын аныктоо жана алынган аудиттик далилдердин негизинде долбоордун ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу жөндөмүнө олуттуу күмөн туудурган окуялар же шарттар бар-жогун аныктоо. Эгерде олуттуу күмөн бар деп табылса, анда аудиттик корутундуда каржылык отчетто ачылган тиешелүү маалыматка көңүл буруу керек же маалымат жетишсиз болсо, биздин пикирди өзгөртүү зарыл. Биздин жыйынтыктар аудиттик корутундунун датасына чейин алынган далилдерге негизделет. Бирок келечектеги окуялар же шарттар долбоордун ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу жөндөмүн жоготууга алып келиши мүмкүн;
- долбоордун каржылык отчеттуулугунун жалпы көрүнүшүн, анын түзүлүшүн жана мазмунун баалоо, маалыматтын ачылышын кошо алганда, ошондой эле каржылык отчеттуулукта чагылдырылган операциялар жана окуялар чындыкка дал келгендей көрсөтүлгөнүн баалоо.

Биз корпоративдик башкарууга жооптуу адамдар менен маалыматтык өз ара аракеттенүүнү жүргүзөбүз, аларга аудиттин пландалган көлөмү жана мөөнөттөрү тууралуу, ошондой эле аудитордун көңүлүн бурган маанилүү маселелер жөнүндө маалымат беребиз. Мунун ичинде аудиттин жүрүшүндө аныкталган ички көзөмөл системасынын олуттуу кемчиликтери да камтылат.

Кубат Алымкулов
Сертификатталган бухгалтер, FCCA (Улуу Британия) Аудитордун жеке каттоо номери 11152, 2023-жылдын 16-ноябрынан тартып. Аудиторлордун, аудитордук уюмдардын жана кесиптик аудитордук бирикмелердин Бирдиктүү мамлекеттик реестрине катталган. Аудит боюнча өнөктөш, «Бейкер Тилли Бишкек» ЖЧКсынын директору.

Болот Осконбаев
Сертификатталган бухгалтер, FCCA (Улуу Британия) Аудитордун жеке каттоо номери №11140, 2023-жылдын 2-ноябрынан тартып. Аудиторлордун, аудитордук уюмдардын жана кесиптик аудитордук бирикмелердин Бирдиктүү мамлекеттик реестрине катталган. Аудит боюнча өнөктөш, «Бейкер Тилли Бишкек» ЖЧКсы.

«Бейкер Тилли Бишкек» ЖЧКсы «Коомдук кызыкчылыктын субъекттерин жана ири ишкердик субъекттерин аудит жүргүзүүгө уруксат берилген аудитордук уюмдардын реестрине» киргизилген. Бул реестр — аудиторлордун, аудитордук уюмдардын жана кесиптик аудитордук бирикмелердин Бирдиктүү мамлекеттик реестринин бөлүгү. Жеке каттоо номери 2101611, 2024-жылдын 25-мартынан тартып. 2025-жылдын 30-декабры

Бишкек ш., Кыргыз Республикасы

АЛЫНГАН КАРАЖАТТАР ЖАНА ЧЫГЫМДАР ТУУРАЛУУ ОТЧЕТ 2025-жылдын 1-январынан 31-июлуна чейинки мезгил жана 2025-жылдын 1-августунан 30-ноябрына чейинки жеңилдетилген мезгил (АКШ долларында)

	Прим.	Жеңилдетилген мезгил (1 авг – 30 нояб 2025)	1 янв – 31 июл 2025	2024-жылдын 31-декабрында аяктаган жыл	Кумулятивдүү
Баштапкы сальдо	4	<u>694,269</u>	<u>2,001,199</u>	<u>990,262</u>	-
Алынган каражаттар					
Кредит № 6200-KG	5	3,151,457	10,361,126	9,186,945	22,699,528
Грант № D279-KG	5	-	4,879,330	5,697,026	22,969,030
Кредит № 7479-KG	5	-	2,065,600	-	2,065,600
Жалпы алынган каражаттар		<u>3,151,457</u>	<u>17,306,056</u>	<u>14,883,971</u>	<u>47,734,158</u>
Башка кирешелер	6	<u>1,510</u>	<u>10,897</u>	<u>20,306</u>	<u>116,090</u>
Жалпы түшүүлөр		<u>3,152,967</u>	<u>17,316,953</u>	<u>14,904,277</u>	<u>47,850,248</u>

Чыгымдар

(1) Товарлар, иштер, консалтинг-дик эмес кызматтар, консалтинг-дик кызматтар, окутуу жана операциялык чыгымдар (1.1 (b), (c) жана 2.1 (b) бөлүктөрүн кошпогондо)	7	<u>1,157,125</u>	<u>16,268,990</u>	<u>1,265,111</u>	<u>23,562,326</u>
(1) Товарлар, иштер, консалтингдик эмес кызматтар, консалтингдик кызматтар, окутуу (долбоордун 1.1 (b), (c) бөлүктөрү боюнча)	7	2,670,677	2,334,827	12,610,600	24,163,295
(1) Товарлар, иштер, консалтингдик эмес кызматтар, консалтингдик кызматтар, окутуу (долбоордун 2.1 (b) бөлүгү боюнча)	7	-	-	-	-
		3,827,802	18,603,817	13,875,711	47,725,621
Башка чыгымдар	8	510	20,066	17,629	105,703
	4	18,924	694,269	2,001,199	18,924

Жетекчиликтин атынан:

Тоголоков К.
ДИБ Директору

Жунушова Р.
ДИБ Финансы менеджери

Эскертүү: 8–19-беттердеги түшүндүрмө эскертүүлөр долбоордун каржылык отчетунун ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Көз карандысыз аудиттин корутундусу 3–5-беттерде келтирилген.

ДОЛБООРДУН БӨЛҮКТӨРҮ БОЮНЧА ЧЫГЫМДАР ТУУРАЛУУ ОТЧЕТ 2025-жылдын 1-январынан 31-июлуна чейинки мезгил жана 2025-жылдын 1-августунан 30-ноябрына чейинки жеңилдетилген мезгил
(АКШ долларында)

	Жеңилдетилген мезгил (1 авг – 30 нояб 2025)	1 янв – 31 июл 2025	2024-жылдын 31- декабрында аяктаган жыл	Кумулятивдүү
Бөлүк 1. Санариптик байланыштын регионалдык инфраструктурасы	2,670,677	2,334,827	12,610,600	24,526,812
Бөлүк 2. Регионалдык маалыматтарды иштетүү борборлору жана санариптик платформалар	1,157,125	15,814,199	729,708	17,891,058
Бөлүк 3. Санариптик экономиканын өнүгүшү үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү	-	269,762	265,270	3,534,081
Бөлүк 4. Долбоорду башкаруу	-	185,029	270,133	1,773,670
	3,827,802	18,603,817	13,875,711	47,725,621

Жетекчиликтин атынан:

Тоголоков К.
ДИБ Директору

Жунушова Р.
ДИБ Финансы менеджери

Эскертүү: 8–19-беттердеги түшүндүрмө эскертүүлөр долбоордун каржылык отчетунун ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Көз карандысыз аудиттин корутундусу 3–5-беттерде келтирилген.

1. ЖАЛПЫ МААЛЫМАТ

Кыргыз Республикасы менен Эл аралык Өнүктүрүү Ассоциациясынын (мындан ары – «ЭӨА») ортосундагы 2018-жылдын 2-июлундагы Каржылык келишимге ылайык, ЭӨА Кыргыз Республикасына **Грант № D279-KG** өлчөмү 17,200,000 Өзгөчө Заёмдук Укуктар жана **Кредит № 6200-KG** өлчөмү 17,200,000 Өзгөчө Заёмдук Укуктарды берген.

Ошондой эле, Кыргыз Республикасы менен Эл аралык Өнүктүрүү Ассоциациясынын ортосундагы 2024-жылдын 12-февралындагы кошумча каржылоо боюнча Каржылык келишимге ылайык, ЭӨА Кыргыз Республикасына **Кредит № 7479-KG** өлчөмү 7,000,000 АКШ долларын берген.

Кредиттер жана Грант «Digital CASA – Кыргыз Республикасы» долбоорун (мындан ары – «Долбоор») ишке ашыруу үчүн берилген.

Долбоордун максаты

Долбоордун максаттары төмөнкүлөрдү камтыйт:

- интернетке жетүүнү кеңейтүү жана аны арзаныраак кылуу;
- маалыматтык-коммуникациялык технологиялар (мындан ары – «МКТ») секторуна жеке инвестицияларды тартуу;
- Кыргыз Республикасынын санариптик мамлекеттик кызматтарды көрсөтүү мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу;
- регионалдык интеграцияланган санариптик инфраструктураны жана ыңгайлуу чөйрөнү өнүктүрүүгө көмөктөшүү.

Долбоор төмөнкү бөлүктөрдөн турат:

- **Бөлүк 1:** Санариптик байланыштын регионалдык инфраструктурасы;
- **Бөлүк 2:** Регионалдык маалыматтарды иштетүү борборлору жана санариптик платформалар;
- **Бөлүк 3:** Санариптик экономиканын өнүгүшү үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү;
- **Бөлүк 4:** Долбоорду башкаруу.

Бөлүк 1: Санариптик байланыштын регионалдык инфраструктурасы

1.1: Регионалдык байланыштуулукту жакшыртуу Комплекстүү программаны ишке ашыруу – байланыш кызматтарынын пакеттерин алдын ала сатып алуу үчүн, анын ичинде эл аралык тармак кызматтарын жана зарыл болсо ички байланыштуулукту камсыз кылуу, төмөнкүлөрдү камтыйт: а) Кыргызстандын регионалдык магистралдык тармак бөлүгүн кеңейтүү үчүн магистралга жана тейлөөгө болгон талаптар боюнча техникалык-экономикалык талдоо жүргүзүү, анын ичинде мындай талаптарды долбоорлоо; б) Кыргызстандын регионалдык магистралдык тармак бөлүгүн айрым участоктордо кеңейтүү үчүн байланыш кызматтарын көрсөтүү: (i) операторлорду тандоо үчүн сатып алуулар процессин колдоо; жана (ii) жогоруда аталган байланыш кызматтарын алдын ала сатып алуу; в) Жайгаштырылган инфраструктураны көз карандысыз текшерүүнү камсыз кылуу.

1.2: «G-Net» тармагынын коопсуздугун, өткөрүү жөндөмүн жана камтуусун жогорулатуу а) Алынуучунун ички санариптик G-Net тармагынын коопсуздугун, өткөрүү жөндөмүн жана географиялык камтуусун жогорулатууга колдоо көрсөтүү – G-Net тармагын долбоорлоо жана тендердик документацияны иштеп чыгуу аркылуу, зарыл жабдууларды жана программалык камсыздоону тиешелүү мамлекеттик мекемеде жайгаштыра турган жеткирүүчүнү тандоо үчүн; б) Санариптик платформаларды жана жалпы кызматтарды сатып алууга колдоо көрсөтүү – мисалы, аутентификация жана идентификацияны башкаруу, электрондук билдирүүлөр жана санариптик кол

тамга платформалары, төлөмдөр, бирдиктүү шайкештик, киберкоопсуздук жана тиркемелер/маалымат алмашуу платформалары.

Бөлүк 2: Регионалдык маалыматтарды иштетүү борборлору жана санариптик платформалар

2.1: Мамлекеттик булут инфраструктурасы («G-Cloud») а) Мамлекеттик булут маалымат сактагычы «G-Cloud» түзүү үчүн техникалык долбоорду иштеп чыгуу; б) «G-Cloud» түзүү үчүн жабдууларды жана тиешелүү кызматтарды сатып алуу.

2.2: Санариптик платформалар жана жалпы кызматтар Санариптик платформаларды жана жалпы кызматтарды сатып алууга колдоо көрсөтүүнү камсыз кылуу.

Бөлүк 3: Санариптик экономиканын өнүгүшү үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү

3.1: Санариптик экономиканын укуктук, нормативдик жана уюштуруучулук негиздери Регионалдык жана улуттук деңгээлде нормативдик жана укуктук базаны, ошондой эле институционалдык жана адамдык потенциалды чыңдоо жана шайкештештирүү үчүн программа ишке ашыруу. Бул Долбоордун 1 жана 2-бөлүктөрүндөгү иш-чараларды колдоого багытталган жана төмөнкүлөрдү камтыйт: а) Санариптик экономиканын нормативдик-укуктук базасындагы боштуктарды талдоо – регионалдык жана улуттук деңгээлде иш-чараларды ишке ашырууга тоскоол болгон мүмкүн болгон барьерлерди аныктоо максатында, ошондой эле 3-бөлүктүн иш-чараларын ишке ашыруунун багыттарын аныктоо; б) Нормативдик-укуктук базаны иштеп чыгуу, анын ичинде электрондук байланыштар боюнча окутуу өткөрүү – телекоммуникация рыногунда атаандаштыкты өнүктүрүү, чек ара аралык байланыштуулукту колдоо, мамлекеттик-жеке өнөктөштүктү өнүктүрүү жана регионалдык деңгээлде шайкештирилген шарттарды түзүү аркылуу ачык жеткиликтүүлүк жана тармактар аралык инфраструктураны биргелешип пайдалануу үчүн; в) Техникалык жардам жана окутуу көрсөтүү – саясатты пландоо, стратегияларды жана иш-аракеттерди иштеп чыгуу, санариптик экономикадагы стандарттарды жана нормативдик базаны түзүү боюнча, анын ичинде электрондук өкмөт менен ишкерлердин өз ара аракеттенүү архитектурасы жана түзүмү, мамлекеттик органдар үчүн МКТ сатып алуулар, маалыматтарды иштетүү борборунун инфраструктурасы, жалпы платформалар (электрондук идентификация жана аутентификация), интеллектуалдык шаар чечимдери, интеллектуалдык менчик укуктары, жеке маалыматтарды коргоо, чек ара аралык маалымат өткөрүү жана жайгаштыруу, ошондой эле жаңы технологиялар боюнча.

3.2: Санариптик экономиканын көндүмдөрүн өнүктүрүү, жумуш орундарын түзүү жана инновациялар үчүн регионалдык өнөктөштүктөр Төмөнкү иш-аракеттерди ишке ашыруу: а) Санариптик экономика үчүн компетенциялар моделин иштеп чыгуу жана курстарды, семинарларды сунуштоо, ошондой эле тренерлерди даярдоо; б) Мамлекеттик кызматкерлерге, МКТ адистерине жана башка жарандарга – өзгөчө аялдарга, жаштарга жана социалдык жактан аз камсыз болгон топторго – санариптик экономика боюнча компетенцияларды алуу мүмкүнчүлүгүн берүү үчүн лидерлик жана техникалык даярдоо окутууларын өткөрүү.

3.3: Санариптик лидерлик жана стратегиялык коммуникациялар а) Маалыматтык жана коммуникациялык иш-чараларды өткөрүү; б) Стратегиялык коммуникациялар программасын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу – коомдук маалымат кампанияларын жана маалымдуулукту жогорулатуу кампанияларын колдоо, билим алмашуу семинарларын, практикумдарды жана конференцияларды уюштуруу; в) Жергиликтүү жана чет өлкөлүк мамлекеттик мекемелер, донорлор, бейөкмөт уюмдар жана башка субъекттер менен стратегиялык өнөктөштүктөрдү түзүү жана башкаруу – кошумча каржылоону жана башка ресурстарды тартуу жана башкаруу максатында.

Бөлүк 4: Долбоорду башкаруу

Долбоорду башкаруу иш-чаралары Долбоорду башкаруу боюнча иш-чараларды жүргүзүү – анын ичинде Долбоорду Ишке Ашыруу Бөлүмүн (ДИБ) колдоо, мониторинг жана баалоо, аудит жүргүзүү; ошондой эле Кыргыз Республикасынын регионалдык координация иш-чараларына жана тиешелүү регионалдык консультацияларга катышуусун колдоо.

Долбоорду башкаруу Долбоор Кыргыз Республикасынын Санариптик өнүктүрүү министрлигинин алдындагы Долбоорду Ишке Ашыруу Бөлүмү (мындан ары – «ДИБ») тарабынан ишке ашырылат.

Долбоордун аяктоо датасы 2023-жылдын 31-майы болуп белгиленген, жеңилдетилген мезгил 2023-жылдын 30-сентябрына чейин камтылган. Дүйнөлүк Банктын 2023-жылдын 19-майындагы катына ылайык, Долбоорду жабуу датасы 2025-жылдын 30-апрелине чейин узартылган, жеңилдетилген мезгил 2025-жылдын 31-августуна чейин камтылган.

Кыргыз Республикасы менен Эл аралык Өнүктүрүү Ассоциациясынын ортосундагы 2024-жылдын 12-февралындагы кошумча каржылоо боюнча Каржылык келишимге ылайык, Долбоорду жабуу датасы 2025-жылдын 31-июлуна чейин узартылган, жеңилдетилген мезгил 2025-жылдын 30-ноябрына чейин камтылган.

2. ДОЛБООРДУН КАРЖЫЛЫК ОТЧЕТУНУ БЕРҮҮ ПРИНЦИПТЕРИ

Отчеттуу берүүнүн негиздери

Бул долбоордун каржылык отчеттуулугу Эл аралык Бухгалтерлер Федерациясынын Коомдук Сектор үчүн Эл аралык Каржылык Отчеттуулук Стандартына («Кассалык ыкма боюнча каржылык отчеттуулук», мындан ары – «МСФООС») ылайык даярдалган. Ошондой эле Дүйнөлүк Банктын Каржылык Менеджмент секторунун кеңеши тарабынан чыгарылган «Дүйнөлүк Банк тарабынан каржыланган ишмердүүлүктүн жылдык каржылык отчетторун жана аудитин даярдоо боюнча көрсөтмөлөргө» (мындан ары – «Дүйнөлүк Банктын көрсөтмөлөрү») ылайык түзүлгөн.

Кассалык эсеп ыкмасына ылайык кирешелер (же чыгымдар) акча каражаттары алынган (же төлөнгөн) учурда таанылат, товарлар же кызматтар качан алынганына же көрсөтүлгөнүнө карабастан.

Долбоор боюнча бекитилген бюджет чыгымдар категориялары боюнча деталдуу түрдө түзүлгөн, бирок ал коомдук маалымат болуп эсептелбегендиктен, бюджет менен фактический суммаларды салыштыруу көрсөтүлбөйт.

Долбоордун каржылык отчету төмөнкүлөрдөн турат:

- Алынган каражаттар жана чыгымдар боюнча отчет;
- Долбоордун бөлүктөрү боюнча чыгымдар отчету;
- Каржылык отчетко түшүндүрмө эскертүүлөр, анын ичинде эсеп саясатынын негизги жоболорунун кыскача сүрөттөлүшү жана башка түшүндүрмө эскертүүлөр.

Каржылык отчеттуулук АКШ доллары менен берилет.

3. ЭСЕП САЯСАТЫНЫН НЕГИЗГИ ЖОБОЛОРУН СҮРӨТТӨӨ

Кассалык эсеп ыкмасы

Долбоордун каржылык отчеттуулугу кассалык эсеп ыкмасынын негизинде даярдалган. Кассалык эсеп ыкмасы операцияларды жана окуяларды акча каражаттары алынганда же төлөнгөндө гана тааныйт (акча эквиваленттерин кошо алганда). Кассалык эсеп ыкмасынын негизинде даярдалган каржылык отчет акча каражаттарынын булактары, алардын колдонуу максаттары жана отчеттук датадагы акча каражаттарынын калдыктары жөнүндө маалымат берет. Каржылык отчетто негизги өлчөм акча каражаттарынын калдыктары жана алардын өзгөрүүлөрү болуп саналат.

Чет элдик валютадагы операцияларды эсепке алуу

Чет элдик валютадагы операциялар алгач функционалдык валютада эсепке алынат – бул операция болгон күндөгү тейлөөчү коммерциялык банк «Айыл Банк»тын расмий алмашуу курсу боюнча. Алынган каражаттар АКШ долларына конвертацияланат – акча каражаттары алынган күндөгү өзгөчө заёмдук укуктардын (мындан ары – «ӨЗУ») расмий алмашуу курсу боюнча. Улуттук валютада жасалган бардык төлөмдөр АКШ долларына кайра эсептелет – операция болгон күндөгү «Айыл Банк» коммерциялык банкынын расмий алмашуу курсу боюнча. Чет элдик валютада көрсөтүлгөн монетардык активдер жана милдеттенмелер функционалдык валютага кайра эсептелет – коммерциялык банктын расмий алмашуу курсу боюнча. Монетардык статьяларды төлөө же кайра эсептөө учурунда пайда болгон бардык курстук айырмачылыктар алынган каражаттар жана чыгымдар отчетуна киргизилет.

Акча каражаттары жана алардын эквиваленттери

Акча каражаттары жана алардын эквиваленттери – бул накталай акча жана кыска убакыт ичинде акчага конвертациялануучу депозиттер.

Салыктар

Жергиликтүү кызматкерлердин жана консультанттардын кирешелеринен алынуучу киреше салыгынын эсептөөсү жана төлөнүшү, ошондой эле Социалдык фондго камсыздандыруу төгүмдөрү Кыргыз Республикасынын Салык кодексинде жана тиешелүү мыйзамдарда белгиленген талаптарга жана ставкаларга ылайык жүргүзүлөт.

Долбоордун чыгымдары

Чыгымдар акча каражаттары фактически төлөнгөн мезгилде чагылдырылат.

Каржылоо булактары

Каржылоо Долбоорго ЭӨА тарабынан берилет – алгачкы аванс берүү, атайын эсепти толуктоо жана түз төлөм аркылуу.

Башка кирешелер

Башка кирешелер – бул атайын эсептеги акча каражаттарынын калдыктарына тейлөөчү коммерциялык банк «**Айыл Банк**» тарабынан эсептелген пайыздык киреше, ошондой эле тендердик документтерди сатуу аркылуу алынган киреше.

Башка чыгымдар

Башка чыгымдар – бул банк кызматтары үчүн төлөмдөр жана эсептелген пайыздык кирешелерди Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине которуу.

4. АКЧА КАРАЖАТТАРЫ ЖАНА АЛАРДЫН ЭКВИВАЛЕНТТЕРИ

30-ноябрь 2025-ж., 31-июль 2025-ж. жана 31-декабрь 2024-ж. абалы боюнча акча каражаттары жана алардын эквиваленттери төмөнкүдөй көрсөтүлөт:

	Каржылоо булактары	Валюта	30-ноябрь 2025-ж.	31-июль 2025-ж.	31-декабрь 2024-ж.
Эскроу-эсеп	Кредит № 6200-KG	АКШ доллары	8,350	-	-
Атайын эсеп	Кредит № 6200-KG	АКШ доллары		128,849	999,940
Атайын эсеп	Грант № D279-KG	АКШ доллары		555,846	982,703
Пайыздык эсеп	Башка	АКШ доллары	10,574	9,574	18,556
Жалпы			18,924	694,269	2,001,199

ДИБ 2025-жылдын 8-сентябрында ОАО «Айыл Банк»та (мындан ары – «Банк») эскроу-эсеп ачкан. Эскроу-эсепти ачуу келишимине ылайык, ОРП Банка 8,350 АКШ доллары өлчөмүндөгү сумманы ОсОО «Бейкер Тилли Бишкек»тин эсебине аудитордук кызматтар үчүн төлөм катары түздөн-түз, акцептсиз эсептен чыгарууга макулдук берген.

5. АЛЫНГАН КАРАЖАТТАР

Алынган каражаттар төмөнкү ыкмалар жана каржылоо булактары аркылуу берилген:

	2025-ж. 1-августтан 30-ноябрга чейинки жеңилдетилген мез- гил	2025-ж. 1-январ- дан 31-июлга чей- инки мезгил	2024-ж. 31-декабрда аяктаган жыл	Кумулятивдүү
Грант № D279-KG				
Түз төлөм	-	2,860,430	4,316,762	13,719,168
Алгачкы аванс	-	-	-	1,209,907
Атайын эсепти толуктоо	-	2,018,900	1,380,264	8,039,955
	-	4,879,330	5,697,026	22,969,030
Кредит № 6200-KG				
Түз төлөм	3,151,457	10,113,784	8,186,945	21,452,186
Алгачкы аванс	-	247,342	1,000,000	1,247,342
	3,151,457	10,361,126	9,186,945	22,699,528
Кредит № 7479-KG				
Түз төлөм	-	2,065,600	-	2,065,600
	-	2,065,600	-	2,065,600
	3,151,457	17,306,056	14,883,971	

6. БАШКА КИРЕШЕЛЕР

Башка кирешелер төмөнкүдөй көрсөтүлөт:

	1-авг – 30-нояб 2025 (жеңилдетилген мезгил)	1-январ – 31-июл 2025	2024-жылдын 31- декабрында аяктаган жыл	Кумулятивдүү
Пайыздык кирешелер	1,510	10,897	20,306	114,908
Тендердик документтер	-	-	-	1,182
	1,510	10,897	20,306	116,090

7. ДОЛБООРДУН ЧЫГЫМДАРЫ

Долбоордун чыгымдары негизги категориялар боюнча «Алынган каражаттар жана чыгымдар отчетунда» көрсөтүлгөн. Долбоордун чыгымдары компоненттер боюнча «Долбоордун компоненттери боюнча чыгымдар отчетунда» берилген. Долбоордун чыгымдарынын бөлүштүрүлүшү – мазмуну жана каржылоо булактары боюнча – 2025-жылдын 1-январынан 31-июлуна чейинки мезгил жана 2025-жылдын 1-августунан 30-ноябрына чейинки жеңилдетилген мезгил үчүн төмөнкүдөй көрсөтүлөт.

Жеңилдетилген мезгил (2025-жылдын 1-августунан 30-ноябрына чейин)

	Грант № D279-KG	Кредит № 6200-KG	Кредит № 7479-KG	Жалпы
Консалтингдик эмес кызматтар	41,689	2,628,988	-	2,670,677
Товарлар	514,157	642,968	-	1,157,125
	555,846	3,271,956	-	3,827,802

2025-жылдын 1-январынан 31-июлуна чейинки мезгил

	Грант № D279-KG	Кредит № 6200-KG	Кредит № 7479-KG	Жалпы
Консалтингдик эмес кызматтар	1,600,000	631,265	-	2,231,265

	Грант № D279-KG	Кредит № 6200-KG	Кредит № 7479-KG	Жалпы
Консультациялык кызматтар:				
Эл аралык консультанттар	35,000	-	-	35,000
Жергиликтүү консультанттар	352,643	18,483	-	371,126
Операциялык чыгымдар				
Эмгек акы жана тиешелүү салыктар	125,983	-	-	125,983
Аудит чыгымдары	8,350	-	-	8,350
Иш сапар чыгымдары	847	-	-	847
Башка чыгымдар	12,673	10	-	12,683
Тренингдер:				
Эл аралык тренингдер	4,364	-	-	4,364
Жергиликтүү тренингдер	-	-	-	-
Товарлар	3,166,327	10,582,272	2,065,600	15,814,199
Бажы чыгымдары	-	-	-	-
	5,306,187	11,232,030	2,065,600	18,603,817

2024-жылдын 31-декабрында аяктаган жыл

	Грант № D279-KG	Кредит № 6200-KG	Кредит № 7479-KG	Жалпы
Консалтингдик эмес кызматтар	4,316,762	8,186,945	-	12,503,707
Консультациялык кызматтар:	-	-	-	-
Эл аралык консультанттар	301,902	-	-	301,902
Жергиликтүү консультанттар	224,866	-	-	224,866
Операциялык чыгымдар:	-	-	-	-
Эмгек акы жана тиешелүү салыктар	221,847	-	-	221,847
Аудит чыгымдары	9,519	-	-	9,519
Иш сапар чыгымдары	1,861	-	-	1,861
Башка чыгымдар	7,754	-	-	7,754
Тренингдер:	-	-	-	-
Эл аралык тренингдер	28,464	-	-	28,464
Жергиликтүү тренингдер	-	-	-	-
Товарлар	487,120	-	-	487,120
Бажы чыгымдары	88,671	-	-	88,671
	5,688,766	8,186,945	-	13,875,711

Кумулятивдүү

	Грант № D279-KG	Кредит № 6200-KG	Кредит № 7479-KG	Жалпы
Консалтингдик эмес кызматтар	12,500,427	11,447,198	-	23,947,625
Консультациялык кызматтар	-	-	-	-
Жергиликтүү консультанттар	3,629,693	18,483	-	3,648,176
Эл аралык консультанттар	881,716	-	-	881,716
Операциялык чыгымдар	-	-	-	-
Эмгек акы жана тиешелүү салыктар	1,252,333	-	-	1,252,333
Иш сапар чыгымдары	35,425	-	-	35,425
Аудит чыгымдары	55,444	-	-	55,444
Башка чыгымдар	50,888	10	-	50,898

	Грант № D279-KG	Кредит № 6200-KG	Кредит № 7479-KG	Жалпы
Тренингдер	-	-	-	-
Эл аралык тренингдер	135,274	-	-	135,274
Жергиликтүү тренингдер	26,262	-	-	26,262
Товарлар	4,312,957	11,225,240	2,065,600	17,603,797
Бажы чыгымдары	88,671	-	-	88,671
	22,969,090	22,690,931	2,065,600	47,725,621

8. БАШКА ЧЫГЫМДАР

Башка чыгымдар төмөнкүдөй көрсөтүлөт:

	1-авг – 30-нояб 2025 (жеңилдетилген мезгил)	1-январь – 31-июль 2025	2024-жылдын 31-декабрында аяктаган жыл	Кумулятивдүү
Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине эсептелген пайыздык кирешелерди которуу	-	18,556	15,879	95,520
Банк кызматтары	510	1,323	1,750	8,813
Башка чыгымдар	-	187	-	1,370
	510	20,066	17,629	105,703

9. КАРЖЫЛЫК АБАЛ

30-ноябрь 2025-ж., 31-июль 2025-ж. жана 31-декабрь 2024-ж. абалы боюнча каржылык абал төмөнкүдөй көрсөтүлөт:

	30-нояб 2025-ж.	31-июль 2025-ж.	31-декабр 2024-ж.
Активдер жана чыгымдар			
Акча каражаттары жана алардын эквиваленттери	18,924	694,269	2,001,199
Кумулятивдүү чыгымдар	47,725,621	43,897,818	25,294,001
Башка чыгымдар	105,703	105,195	85,126
Жалпы активдер жана чыгымдар	47,850,248	44,697,282	27,380,326
Каржылоо			
Алынган каражаттар	47,734,158	44,582,702	27,276,644
Башка киреше	116,090	114,580	103,682
Жалпы каржылоо	47,850,248	44,697,282	27,380,326

10. ЗАЯВКАЛАР

2025-жылдын 1-январынан 31-июлуна чейинки мезгил жана 2025-жылдын 1-августунан 30-ноябрына чейинки жеңилдетилген мезгил боюнча заявклар төмөнкүдөй көрсөтүлөт:

Каржылоо булагы	Заявка	Дата	Алгачкы аванс	Атайын эсепти толуктоо	Түз төлөмдөр	Жалпы
ЭӨА Грант № D279-KG						

Каржылоо булагы	Заявка	Дата	Алгачкы аванс	Атайын эсепти толуктоо	Түз төлөмдөр	Жалпы
	№33	24-феврал 2025-ж.		656,800	-	656,800
	№34	12-март 2025-ж.		-	1,600,000	1,600,000
	№40	1-май 2025-ж.		978,303	-	978,303
	№42	9-июн 2025-ж.		-	980,286	980,286
	№43	18-июн 2025-ж.		-	280,144	280,144
	№44	16-июл 2025-ж.		383,797	-	383,797
	-			2,018,900	2,860,430	4,879,330

ЭӨА Кредит № 6200-KG

№31	№31	21-январь 2025-ж.	-	-	302,880	302,880
	№32	21-январь 2025-ж.	-	-	9,279,639	9,279,639
	№34	21-феврал 2025-ж.	-	-	-	-
	№35	12-март 2025-ж.	-	-	531,265	531,265
	№37		247,342	-	-	247,342
	№41	2-май 2025-ж.	-	-	-	-
			247,342	-	10,113,784	10,361,126

ЭӨА Кредит № 7479-KG

Заявка	Дата	Алгачкы аванс	Атайын эсепти толуктоо	Түз төлөмдөр	Жалпы
№38	17-апрель 2025-ж.	-	-	1,449,300	1,449,300
№39	12-май 2025-ж.	-	-	616,300	616,300
		-	-	2,065,600	2,065,600
		247,342	2,018,900	15,039,814	17,306,056

Каржылоо булагы	Заявка	Дата	Алгачкы аванс	Атайын эсепти толуктоо	Түз төлөмдөр	Жалпы
--------------------	--------	------	------------------	---------------------------	-----------------	-------

ЭӨА Грант № D279-KG

№45	13-август 2025-ж.	-	-	-	-
№46	19-август 2025-ж.	-	-	-	-
-		-	-	-	-

ЭӨА Кредит № 6200-KG

№47	22-август 2025-ж.	-	-	2,628,988	2,628,988
№50	29-август 2025-ж.	-	-	522,469	522,469
№52	22-сентябрь 2025-ж.	-	-	-	-
		-	-	3,151,457	3,151,457
		-	-	3,151,457	3,151,457

Долбоордун алкагында документтештирилген чыгымдар:

- Кредит № 6200-KG, заявка №34, 21-феврал 2025-ж. – 1,000,000 АКШ доллары

- Кредит № 6200-KG, заявка №41, 2-май 2025-ж. – 100,010 АКШ доллары
- Грант № D279-KG, заявка №45, 13-август 2025-ж. – 414,944 АКШ доллары
- Грант № D279-KG, заявка №46, 19-август 2025-ж. – 555,846 АКШ доллары
- Кредит № 6200-KG, заявка №52, 22-август 2025-ж. – 147,332 АКШ доллары

11. АТАЙЫН ЭСЕПТЕР БОЮНЧА ОТЧЕТ

2025-жылдын 1-январынан 31-июлуна чейинки мезгил жана 2025-жылдын 1-августунан 30-ноябрына чейинки жеңилдетилген мезгил боюнча атайын эсептер боюнча отчет төмөнкүдөй көрсөтүлөт.

Каржылоо булагы	Грант № D279-KG	Кредит № 6200-KG	Кредит № 7479-KG	Жалпы
Банк	ААК «Айыл Банк»			
Банктын эсеп номери	13501080379-38271	13501080384-10440	13501080384-10440	
Валюта	АКШ доллары	АКШ доллары	АКШ доллары	
Банктын жайгашкан жери	Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Логвиненко көч. 14			
2023-ж. 31-декабрындагы калдыктар	974,383	-	-	974,383
Алгачкы аванс	-	1,000,000	-	1,000,000
Атайын эсепти толуктоо	1,380,264	-	-	1,380,264
Жалпы түшкөн каражаттар	1,380,264	1,000,000	-	2,380,264
Төлөнгөн чыгымдар	1,000,517	60	-	1,000,577
Транзиттик эсепке которуу	371,427	-	-	371,427
2024-ж. 31-декабрындагы калдыктар	982,703	999,940	-	1,982,643
Алгачкы аванс	-	247,342	-	247,342
Атайын эсепти толуктоо	2,018,900	-	-	2,018,900
Жалпы түшкөн каражаттар	2,018,900	247,342	-	2,266,242
Төлөнгөн чыгымдар	1,335,499	1,118,433	-	2,453,932
Транзиттик эсепке которуу	1,110,258	-	-	1,110,258
2025-ж. 31-июлдагы калдыктар	555,846	128,849	-	684,695
Алгачкы аванс	-	-	-	-
Атайын эсепти толуктоо	-	-	-	-
Жалпы түшкөн каражаттар	-	-	-	-
Төлөнгөн чыгымдар	555,846	120,499	-	676,345
Эскроу-эсепке которуу	-	8,350	-	8,350
Транзиттик эсепке которуу	-	-	-	-
2025-ж. 30-ноябрындагы калдыктар	-	-	-	-

12. АЛЫНБАГАН КАРАЖАТТАР

30-ноябрь 2025-ж. абалы боюнча алынбаган каражаттар төмөнкүдөй көрсөтүлөт:

	Грант № D279-KG (СПЗ)	Кредит № 6200-KG (СПЗ)	Кредит № 7479-KG (АКШ доллары)
Бекитилген каржылоо суммасы	17,200,000	17,200,000	7,000,000
2019-ж. 20-февралдан 31-декабрга чейинки мезгилде алынган	955,858	-	-

	Грант № D279-KG (СПЗ)	Кредит № 6200-KG (СПЗ)	Кредит № 7479-KG (АКШ доллары)
2020-ж. аяктаган жылда алынган	148,698	-	-
2021-ж. аяктаган жылда алынган	-	-	-
2022-ж. аяктаган жылда алынган	1,689,509	-	-
2023-ж. аяктаган жылда алынган	6,476,857	-	-
2024-ж. аяктаган жылда алынган	4,299,069	6,939,931	-
2025-ж. 31-июлда аяктаган мезгилде алынган	3,630,009	7,948,905	2,065,600
2025-ж. 1-августтан 30-ноябрга чейинки жеңилдетилген мезгилде алынган	-	2,309,747	-
Үнөмдөлгөн каражаттардын кайтарылышы	-	-	1,500,000
30-ноябрь 2025-ж. алынбаган бөлүгү	-	1,417	3,434,400

Долбоорду ишке ашыруу алкагында «Digital CASA – Кыргыз Республикасы» Долбоорунун кошумча каржылоосу боюнча Кредит №7479-KG, анын келишими 2024-жылдын 12-февралында кол коюлган. Отчеттук датага карата алдын ала 1,500 миң АКШ доллары өлчөмүндө үнөмдөлгөн каржылык каражаттар түзүлгөн.

Кыргыз Республикасынын Санариптик өнүгүү жана инновациялык технологиялар министрлиги үнөмдөлгөн каржылык каражаттарды кайра бөлүштүрүү маселеси боюнча Кыргыз Республикасындагы Дүйнөлүк Банктын кеңсесине кайрылган. Дүйнөлүк Банк 1,500 миң АКШ доллары өлчөмүндөгү каражаттарды кайтарууга макулдугун берген жана көрсөтүлгөн каражаттар белгиленген тартипте кайтарылган.

13. КОНТРАКТТЫК МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР

Учурдагы ишмердүүлүктүн жүрүшүндө Долбоор бекитилген бюджетке жана сатып алуулар планына ылайык иштерди жана кызматтарды көрсөтүүчүлөр менен контракттарды түзөт.

30-ноябрь 2025-ж. абалы боюнча контракттык милдеттенмелер төмөнкүдөй көрсөтүлөт.

Иш аткаруучу	Контракт №	Контракт суммасы (валютада)	Контракт валютасы	2025-ж. 30- ноябрга чейин төлөнгөн (валютада)	Төлөнө турган калдыгы (валютада)
ОсОО «Бейкер Тилли Бишкек»	IDA/DCASA/2020/CS-LCS-4-1-1	66,132	АКШ доллары	57,782	8,350
ОсОО «Бейкер Тилли Бишкек»	Контракт № IDA/DCASA/2020/CS-LCS-4-1-1 боюнча №5 өзгөртүү	2,000	АКШ доллары	-	2,000

30-ноябрь 2025-ж. абалы боюнча Долбоордо ОсОО «Бейкер Тилли Бишкек» компаниясына Грант № D279-KG жана Кредит № 6200-KG боюнча аудитордук кызматтар үчүн төлөм милдеттенмелери бар. ДИБ 2025-жылдын 8-сентябрында ААК «Айыл Банк» (мындан ары – «Банк») аркылуу эскроу-эсеп ачкан. Эскроу-эсепти ачуу боюнча келишимге ылайык, ДИБ Банка 8,350 АКШ доллары өлчөмүндөгү сумманы эскроу-эсептен ОсОО «Бейкер Тилли Бишкек» компаниясынын эсебине түз жана акцептсиз эсептен чыгарууга макулдук берген (Эскертүү 4). Бул сумма аудитордук кызматтар үчүн төлөм катары которулган. Мындан тышкары, 30-ноябрь 2025-ж. абалы боюнча Кредит № 7479-KG боюнча кошумча каржылоонун алкагында Долбоордо 2,000 АКШ доллары өлчөмүндө аудитордук кызматтар үчүн төлөм милдеттенмеси бар.

14. СОТТУК ПРОЦЕССТЕР

Долбоорго байланыштуу соттук процесстер болгон эмес.

15. ИШМЕРДҮҮЛҮКТҮН ҮЗГҮЛТҮКСҮЗДҮГҮ

Грант № D279-KG жана Кредит № 6200-KG боюнча Соглашенин алкагында каржыланган Долбоордун ишке ашыруу мөөнөтү 2025-жылдын 31-июлунда аяктаган, ал эми жеңилдетилген мезгил 2025-жылдын 30-ноябрында аяктаган.

16. ОТЧЕТТУК ДАТАДАН КИЙИНКИ ОКУЯЛАР

2025-жылдын ичинде, бул каржылык отчет чыгарылганга чейин, Долбоорго ЭӨА тарабынан төмөнкүдөй каржылоо берилген:

Каржылоо булагы	Заявка	Дата	Алгачкы аванс	Атайын эсепти толуктоо	Түз төлөмдөр	Жалпы
ЭӨА Кредит № 7479-KG						
	№48	20-август 2025-ж.	-	-	1,397,995	1,397,995
	№49	20-август 2025-ж.	-	100,000	-	100,000
	№51	10-сентябрь 2025-ж.	-	-	282,025	282,025
	№53	9-декабрь 2025-ж.	-	-	1,166,049	1,166,049
			-	100,000	2,846,069	2,946,069

Бул каржылык отчет чыгарылган күнгө карата, жогоруда сүрөттөлгөн окуялардан башка Долбоордун каржылык отчетунда ачып көрсөтүлүшү зарыл болгон башка маанилүү окуялар же операциялар болгон эмес.